

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 30-АПРЕЛИНЕ (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2026 ж. 30-апрелине (ФӨЗСке ылайык)	2025 ж. 30-апрелине (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2025 ж. 31 декабрына (ФӨЗСке ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 067 767	2 187 225	3 986 219
Банктардагы каражаттар	697 814	929 438	832 161
Кардарларга берилген насыялар	11 666 528	8 121 562	9 925 623
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(550 645)	(282 874)	(381 081)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	11 115 883	7 838 688	9 544 542
Баалуу кагаздарга инвестициялар	1 003 437	266 260	328 409
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	26 235	123 742	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 513 912	1 519 537	1 556 440
Колдонуу укугу формасындагы активдери	75 471	54 049	88 022
Сатууга багытталган активдер	4 058	2 956	5 526
Башка активдер	324 175	335 002	492 732
БАРДЫК АКТИВДЕР	16 828 751	13 256 897	16 834 051
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	11 607 976	9 298 068	11 365 218
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	173 428	195 796	130 637
Тартылып келинген башка каражаттар	1 512 553	836 486	1 595 597
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	76 921	77 040	75 039
Субординацияланган облигациялар	204 600	-	-
Ижара милдеттенмелери	80 922	58 858	92 329
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	26 258	125 024	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	38 243	34 492	34 180
Башка милдеттенмелер	739 342	513 551	1 223 477
	14 460 243	11 139 315	14 516 477
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	1 585 698	2 120 414
Кошумча төлөнгөн капитал	65 000		60 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда /Жабдырган чыгаша)	183 094	531 884	137 160
	2 368 508	2 117 582	2 317 574
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	16 828 751	13 256 897	16 834 051

Башкармалыктын башчысы

Башкы эсепчи



Омуралiev Т.Э.

Кемел кызы А.

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 30-АПРЕЛИНЕ (кошуп) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 4 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ҮСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардан турукташкан баасынын өзгөрүүсү

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БААНЫН

Башкармалыктын Төрага

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2026-жылдын 30-апрелине жыйынтыкталуучу 4 айга (ФОЭСке ылайык)	2025-жылдын 30-апрелине жыйынтыкталуучу у 4 айга (Улуттук банктын маалыматы боюнча)
899 933 (413 017)	598 845 (293 236)
486 916	305 609
(98 309)	(32 710)
388 607	272 899
191 613	130 737
(225 658)	(85 507)
-	98
177 929	263 991
5 792	(2 035)
6 404	11 298
156 080	318 582
(493 131)	(555 474)
51 556	36 007
(8 802)	(13 540)
42 754	22 467
-	-
-	-
-	-
42 754	22 467

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"
Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 30-АПРЕЛИНЕ КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	2,1%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	1,8%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	4,1%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	15,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	14,0%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	13,5%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	10,4%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	75,5%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капиталынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	18,3%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

Омуралиев Т.Э.

[Handwritten signature]

Кемел кызы А.